



biexpo
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Пресс-релиз:

Келечекти чогуу куруңуз!

Борбордук Азиядагы эң мыкты беш ири көргөзмөлөрдүн катарына кирген Кыргыз Республикасындагы курулуш индустриясынын негизги жылдык көргөзмөсү.

Форум жөнүндө:

2021-жылы 20-апрелде "Курулуш, Энергетика, Атайын техника жана Коопсуздук" аттуу 18-Эл аралык конгресс жана көргөзмө форумунун салтанаттуу ачылышы болот.

Эл аралык конгресс жана көргөзмө форуму төрт эл аралык адистештирилген көргөзмөлөрдү бир аянтчага бириктирет:

- 18-Эл аралык курулуш жана ички жасалганын адистештирилген көргөзмөсү - **KyrgyzBuild 2021**;
- 11-Эл аралык энергетика жана жарыктын адистештирилген көргөзмөсү - **EnergyExpo 2021**;
- 6-Эл аралык жол курулушунун, атайын техниканын жана тетиктердин адистештирилген көргөзмөсү **KyrgyzComex 2021**;
- 6-Эл аралык каражат коопсуздугу, коргоо жана өрт коопсуздугунун адистештирилген көргөзмөсү **SafetyExpo Kyrgyzstan 2021**.

Расмий колдоо:

Адатта, көргөзмөлөр төмөнкүлөрдүн колдоосу астында өткөрүлөт:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;
- Кыргыз Республикасынын Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги;
- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги;
- Бишкек шаарынын мэриясы;
- Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы Инвестицияларды илгерлетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги;

Ошондой эле адистештирилген бирикмелердин расмий колдоосу менен:

- Чакан ГЭСтердин ассоциациясы;
- ЛА Бизнес-ассоциациясы;
- Кыргыз Республикасынын Архитекторлорунун союзу;
- Кыргыз Республикасынын Куруучуларынын союзу;
- Кыргызстандын Долбоорчуларынын ассоциациясы.

Жаңы форматтагы иш-чара:

Форум жаңы гибридик форматта өтөт. Эксперттер гибридик иш-чараларды 2021-жылдагы иш-чаралар индустриясынын негизги тенденциясы деп аташат. Аталган формат күндүзгү офлайн режиминдеги катышуучуларды жана чоң жана жигердүү онлайн режиминдеги катышуучуларды бириктирет.

Көргөзмө:

Быйыл биргелешкен көргөзмөгө мамлекеттен 96 компаниялар катышат.

Көргөзмөнүн **өнөктөш өлкөсү – Индия Республикасы**. Биринчи жолу иш-чарага Индиянын экспорттук уюмдар федерациясынын атынан Индия павильону катышат.

Ошондой эле, көргөзмөдө **Липецк облусун Экспортту колдоо борборунун** жана биринчи жолу **Башкортостан Республикасынын Экспорттук колдоо борборунун** жамааттык экспозициясы тартууланат.

Көргөзмөгө катышуучулардын географиясы **180 ири өндүрүш ишканаларынын** расмий өкүлдөрү болгон кыргыз компанияларынын катышуусу менен толукталат.

Көргөзмөнүн алкагында **КЫРГЫЗСТАНДА ЖАСАЛГАН** курулуш технологияларынын жана курулуш продукцияларынын презентациялары болуп өтөт.

Ишкердик программасы:

«Курулуш, Энергетика, Атайын техника жана Коопсуздук» эл аралык конгрессинин жана көргөзмө форумунун ишкердик программасы семинарларды, мастер-класстарды, жаңы технологиялардын жана жабдуулардын презентацияларын камтыйт.

Форумдун алкагында курулуш, жарык жана энергия, ички жасалгы жаатындагы Кыргызстандын алдыңкы адистеринин семинарлары өтөт.

Важность:

Белгилей кетсек, «**Курулуш, Энергетика, Атайын техника жана Коопсуздук**» форумдун өзгөчөлүгү - курулуш, энергетика, атайын жабдыктар тармагында иштеген мамлекеттик органдардын, ишкер чөйрөлөрдүн жана коомчулуктун өкүлдөрүн бириктирип, сапаттуу жана натыйжалуу социалдык маанилүү көйгөйлөрдү талкулоо, тажрыйба алмашуу, акыркы улуттук жана чет өлкөлүк өнүгүүлөр менен таанышуу.

Экспозициялардагы жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтип, ишкердик байланыштарды жана келишимдерди түзүүгө, ой-пикирлерди жана жаңы технологияларды алмашууга, тармактын адистери менен актуалдуу темаларды талкуулоого мүмкүндүк берет.

Посетители:

Көргөзмөнү курулуш, энергетика, атайын жабдуулар тармагындагы адистер, өлкөнүн бардык аймактарында иштеген курулуш компаниялардын кызматкерлери, мекендештер жана борбордук калаабыздын коноктору, ошондой эле чет өлкөлүк коноктор жана ар кандай курулуш индустриясынын адистеринин кызматкерлери катышат.

Иш-чаранын уюштуруучусу - **ВіЕхро көргөзмө компаниясы**.

Расмий ачылыш аземи **2021-жылдын 20-апрелде саат 11: 00дө, КМДТжСА Манежинде:** дар. Ахунбаева, 97 болот. Көргөзмө 20- 22 апрелге чейин болот.

Ушул материалды форум жана көргөзмөлөр жөнүндө маалымат даярдоодо колдонгондугу үчүн кесиптеш- журналисттерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.

Кошумча маалымат алуу үчүн байланыш телефону: +996 775 00 00 05, e-mail: info@biexpo.kg

Толук маалымат үчүн сайтыбыз: <https://industry.biexpo.kg/>